

«Каралды»

№ 2 директор алдындағы  
көнешмеде  
карапты.

«28» 10 2022-ж.



## Кызыл-Кыя шаарындағы Токтогул атындағы №6 орто мектебинин китеңкана боюнча Жобосу

### 1. Жалпы Жобо

- 1.1. Жобо мектеп китеңканасын үштүрүт.
- 1.2. Китеңкана билимдин жана илимдин сапатын жогорулатууга көмөктөшөт.
- 1.3. Китеңкана мектептин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Китеңкана ишин китеңканаачы жүргүзөт.
- 1.4. Китеңкана озишмердигинде Кыргыз Республикасынын “Китеңкана иши жөнүндө мыйзамын” жана башка мыйзамдарды, мектеп Уставын, ушул Жобону жетекчиликке алат.
- 1.5. Китеңкана мектеп мөөрлөрүн, штамптарды жана бланктарды колдонот, ошондой эле өзүнүн аталышы жазылган штампка ээ.
- 1.6. Китеңкана кызметкерлеринин милдеттери, Китеңканаанын башчысы тарабынан иштелип чыккан жана мектеп директору тарабынан бекитилген кызметтүү нускамалар менен аныкталат.
- 1.7. Китеңкана өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда мектептин түзүмдүк бөлүктөрү менен түздөн-түз иш алып барат.
- 1.8. Бул Жобо бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.

### 2. Китеңканаанын милдеттери:

- 2.1. Мааламаттык суроо -талаптарга ылайык, мектепте окуучулардын баардык категориялары учун толук жана ыкчам маалыматтык -библиографиялык кызметтарды көрсөтүү.
- 2.2. Мектеп профилинин маалыматтык муктаждыктарына ылайык китеңкана фондусун түзүү.
- 2.3. Окуучулардын арасында китеңкана жана маалымат менен колдонуу маданиятын тарбиялоо;
- 2.4. Китеңкана тейлөө кызматын көңейтүү, китеңканаанын техникалык жабдылышын негизинде алардын сапатын жогорулатуу, китеңканаадагы маалыматтык процесстерди компьютерлештириүү.
- 2.5. Окуучулардын адабиятка болгон муктаждыктарын канаттандыруу учун башка китеңканалар, илимий-техникалык маалымат органдары ж.б мекемелер менен иш-чараларды үштүрүү жана кызметташуу.

### 3. Китеңканаанын функциялары

- 3.1. Окуучуларга карата көрсөтүлө турган кызметтар;
- “Каталогдор, картотекалар аркылуу китеңкана фондусун курамы жөнүндө толук маалымат берет”.
- Окуучулардын суроо-талабына ылайык китеңканада жок болгон чыгармаларды жана башка документтерди башка китеңканалардан алат;
- мектептин илимий жана билим берүү учун адабияутардын тизмесин түзөт;

- окуучулардын, окуучулардын жана изилдөөчүлөрдүн муктаждыктарын аныктайт, изилдейт жана системалуу тактайт;
- китепканы фондундагы китең көргөзмөлөрүн жүргүзөт;
- окуучуларга маалыматтык колдоо көрсөтөт, китепкананын маалымдамалык библиографиялык аппараттарында маалымат тутумдарында жана маалымат базаларында багыт алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;

маалыматтык

3.2. Билим берүү жана кесиптик программаларында, окуу пландарында жана окуу темаларында китептерди алуу тизмесин камсыз кылат.

3.3. Аймактык китепканалар менен иштешет, консультациялык жардам алат.

#### 4. Түзүлүшү.

4.1. Китепкананын башчысы мектеп директорунун буйругу менен дайындалат жана кызматтан бошотулат.

4.2. Китепкана мектеп директору тарабынан бекитилген штаттык бирдиктин негизинде иш алып барат.

4.3. Китепкана кызматкерлери мектеп директорунун буйругу менен китепкана башчысынын сунушу менен дайындалат.

4.4. Китепкана төмөнкү документтерди иштеп чыгат;

-Китепкана жөнүндө жобо;

-китепкананын пайдалануу эрежелери;

-учурдагы жылга иш планы;

-жылдын аягындағы китепкананын ишин талдоо.

4.5. Китепкана кызматкерлеринин эмгек маяналары, эмгек келишиими менен жөнгө салынат, анын шарттары Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына туура келиши керек.

4.6. Китепкананын курамына төмөнкүлөр кирет:

1. Жазылуу жана окуу залы

2. Электрондук ресурстар сектору (электрондук китепкана)

3. Китең сактоо бөлүмү

4.7. Китепкана иштөө убактысы:

-Мектептин ички эрежелерине ылайык аныкталат

#### 5. Китепкананын укуктары:

5.1. Китепкананын түзүмүн, штаттык санын жана пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгып, мектеп директору тарабынан бекитүү;

5.2. Китепкананын пайдалануунун эрежелерине ылайык, окуучулар тараптан көлтирген зияндын ордун толтуруунун түрлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктоо;

5.3. Белгиленген тартиптен башка китепканалар, уюмдар менен кат алышуу жүргүзүү;

#### Жоопкерчилик.

-китең фондусунун, техникалык жана шаймандардын сакталышы;

-эмгекти уюштуруу, эмгек жана өндүрүштүк тартипти сактоо;

-оз компетенциясынын чегинде функцияларды аткарганга;

-китепкана кызматкерлеринин жоопкерчилиги кызматтык нускалар менен аныкталат.



Токтогул атындагы №6 орто мектебинин 2022-2023 -окуу жылындагы директор  
алдындагы көнешинин № 2 протоколунан көчүрмө

28.10.2022-жыл

Кызыл-Кия шаары

Төрайымы: Сарытаева Д.Т.

Катчы: Кадырбердиева А.

Катышкан мугалимдердин саны: 37

Күн тартибинде каралуучу маселе:

**4. Китепканана жөнүндөгү Жобо менен тааныштыруу**

Угулду:

4- маселе боюнча мектептин китепканачысы Абдикарим кызы А. төмөнкүлөр менен тааныштырды: Китепканана мектептин бир түзүмдүк бөлүгү болуп саналып, китепканана ишин китепканачы жүргүзөт. Китепканана ишмердүүлүгү КРнын “Китепканана иши жөнүндөгү мыйзамын”, мектеп Уставын, ушул Жобону жетекчиликке алат. Китепканана мектептин мөөр, штампын жана бланктарын колдоно алат, шондой эле өзүнүн аталышы жазылган штампка ээ. Китепканана кызматкерлери жана башчылары өзүнүн ишмердүүлүгүндө мектептин түзүмдүк бөлүктөрү менен тыгыз иш алыш барат. Ошондой эле китепкананын милдеттери, функциялары, ички эрежелери, түзүлүшү, жоопкерчилиги ж.б. тууралуу маалымат берилди.

Китепкананын курамына төмөнкүлөр кирет:

- Жазылуу жана окуу залы;
- Электрондук ресурстар сектору;
- Китеп сактоо бөлүмү;

Жарыш сөзгө чыккандар: орус тили жана адабияты мугалими Малабекова А. – сиздер билгендей 7-9- орус тилдүү класстарда окуу китептеринин жетишсиздиги бар. Электрондук китепканана ресурсунан пайдаланып окуучулар керектүү маалыматтарды алса болобу?


- Китепканачы Абдикарим кызы А. жооп берди: Китепканага былтыркы окуу жылында жаңы 3/1 компьютер келип интернет түйүнүнө туташтырылган. Ошондуктан электрондук керектүү маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Быйылкы окуу жылында китепканага министерство тарабынан 15 компьютер эмеректери менен келүүсү күтүлүдө.

Жогорудагы маселени карап чыгып директор алдындагы көнеш сунуш кылат.:

Жогорудагы маселени карап чыгыш директор алдындағы кеңеш сунуш кылат.:

- 4.1 Мектептин бардык кызметкерлери китеңкана боюнча ЖОБО менен тааныштырылысын.
- 4.2 Китеңканадагы бардык иш кагаздар жана иш-чаралар Жобонун негизине алыш барылсын.

Мектеп директору:



Катчы:

Саритаева Д.Т.

Кадырбердиева А.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАТКЕН ОБЛАСТИ  
КЫЗЫЛ-КЫЯ ШААРЫ  
ТОКТОГУЛ атындагы  
№ 6 орто мектеби



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОРОД КЫЗЫЛ-КЫЯ  
сш №6 им.ТОКТОГУЛА

№ 10 буйруктан көчүрмө

31.10.2022-жыл

Кызыл-Кыя шаары Токтогул атындагы  
№6 орто мектеби

**Китепкана боюнча Жобо менен тааныштуруу жөнүндө**

Токтогул атындагы №6 орто мектебинин 2022- жылдын - октябриндагы директор алдындагы жыйындын №2 протоколунун 3- чечиминин негизинде **буйрук кыламын:**

1. Мектептин бардык кызматкерлери китепкана боюнча ЖОБО менен тааныштырылсын.
2. Китепканадагы бардык иш кагаздар жана иш-чаралар Жобонун негизине алып барылсын.
3. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмдүн атыма калтырам.

Мектеп директору:



Сарытаева Д.Т.